

Бейшеналиев А. Б.

**АМЕРИКА КОШМО ШТАТ МЕНЕН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ОРТОСУНДАГЫ АСКЕРИЙ КЫЗМАТТАШТЫК**

Бейшеналиев А.Б.

**ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ
АМЕРИКИ И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

A.B. Beishenaliev

**MILITARY COOPERATION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA
AND THE KYRGYZ REPUBLIC**

УДК: 372/27.371

Бул макалада АКШ – Кыргызстандын эки жактуу кызматташтыгынын экинчи этабы болгон терроризм менен күрөшүү багытында аскерий кызматташтыктар кеңири баяндалды. АКШнын Афганистандагы аскерий операцияларында Кыргызстандын жана «Манас» аба майданында ачылган АКШ жана шериктештеринин авиа базасы тууралуу маалыматтар берилди.

Негизги сөздөр: *антитеррористтик күчтөр, транзиттик жук ташуу, Heartland мейкиндиги, коллективдүү коопсуздук, экономикалык компенсация.*

В этой статье подробно изучены военные отношения двух стран, в частности борьба с терроризмом, которая является вторым этапом в отношениях. Кроме того, статья пятерки информация о авиабазе Манас используется в США, чтобы провести операцию в Афганистане.

Ключевые слова: *антитеррористические коалиции, транзитные перевозки, важный район, коллективная безопасность, экономические компенсации.*

In this article thoroughly studied the military relations of both countries, particularly the struggle with terrorism which is the second stage in relations. Moreover, article fives information on Manas Air Base used by the USA to carry out operation in Afghanistan.

Key words: *antiterrorist coalitions, transit transportation, heartland, collective security, economic compensations.*

К. Бакиевди президент кылып шайлагандан кийин Кыргызстандын тышкы саясаты мурдагыдай эле карама каршылыктуу маанайы менен өзгөчөлөнүп кала берген. Бир жагынан, өлкөнүн жетекчилиги АКШнын кызыкчылыктарына туура келбеген ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭС сыяктуу өнөктөштөр менен кызматташууга ачык экендигин ар тараптан демонстрациялап, баардык саммиттер менен форумдарда «жалпы линияны» колдоп, аскерий окууларга чогуу катышып жатты. Экинчи жагынан, конкреттүү инвестициялык жана башка экономикалык, саясий долбоорлордо Кыргызстан Кошмо Штаттары менен мурдагыдан да тыгыз кызматташууга өткөн.

Ушул эле жылдын сентябрь айында Кыргызстандын премьер-министри Игорь Чудинов АКШга визит менен барып, БУУнун Генералдык ассамблеясынын жыйынына катышкан. Мындан сырткары, Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы америкалык коллегалар, алардын ичинде АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Джеймс Стейнберг менен бир катар жолугушууларды өткөргөн. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биргелеш-

кен экономикалык өнүгүүнүн кыргыз-америкалык Фондун түзүү маселеси талкууланган. Ошондой эле АКШнын өнүгүү жана соода Агентствосунун директору Леокадия Зак, АКШнын соода өкүлү Рон Кирк менен жолугушуп, соода-экономикалык өнөктөштүктү (партнерлукту), АКШ менен Кыргыз Республикасынын ВТО менен ТИФА чегиндеги кызматташтыгын андан ары өнүктүрүү, АКШнын рыногунда Кыргызстандын товарларына преференцияларды берүү тууралуу маселелер талкууланган. Айтылгандардан сырткары, Игорь Чудинов Бүткүл дүйнөлүк банктын, Эл аралык валюта фондунун, АКШнын Эл аралык Министирлигинин жетекчилиги менен да жолугушууларды өткөргөн.

Ушул эле жылы америкалыктардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнүн активдүүлүгү кескин күч алып, ири алдыда, USAID менен АКШ элчилигинин чегинде ооруканалар үчүн медициналык жабдууларды таратуу, ИИМ бөлүмдөрү үчүн машиналарды бөлүп берүү жана кыргыз чек арачылары үчүн жаңы чек ара күзөттөрүн куруу сыяктуу «жардам берүү акциялары» жума сайын жүргүзүлө баштаган. Бирок, АКШ мамлекетинин Кыргызстанда өзүнүн атайы максатты көздөгөн аскерий бөлүмдөрүн (спецназ) жайгаштыруу планынын фонунда жогорудагы акциялар шоона эшпей калат. АКШнын атайы операциялар Командованиесинин коомчулук менен байланыш боюнча өкүлү, капитан-лейтенант Фред Кюблер маалымдагандай, Вашингтон Борбор Азия чөлкөмүндө кырдаал кескин курчуп кетүүсүнөн чочулап, америкалыктар Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерине «ички коргонууну» уюштурууга жардам берүү үчүн атайы максатты көздөгөн аскерий бөлүмдүн 3-тобун (3-я группа специального назначения), башкача айтканда, атактуу «жашыл беретчендерди» (знаменитые «зеленые береты») киргизүүгө даяр. АКШнын атайы максатты көздөгөн аскерий бөлүмүнүн (спецназ) негизги максаты болуп Кыргызстандын аскер кызматкерлерин окутуу жана алардын согушка даярдыгынын деңгээлин жогорулатуу эсептелген. Курч зарылдык жаралган учурда америкалык спецназ өзү үчүн чет мамлекет болуп саналган Кыргызстандын аймагындагы террористтик коркунуч менен өз алдынча күрөшүп, өлкө ичиндеги тартипти колдоого даяр экендигин билдирген.

«Манас» авиабазасын пайдалануу менен байланышкан саясаттан улам К. Бакиев президенттик кылып турган мезгил аралыгында Кыргызстандын

«көп векторлуу» дипломатиясы эки жүздүүлүгү менен айырмаланган деп так кесе айтууга негиз бар.

Берилген диссертациялык иштин мурунку бабында айтылгандай, АКШнын аскерий-аба базасы «Манас» аэропортунун аймагында 2001-жылдан 2014-жылга чейин жайланышып келген. Аэропорттун аймагына жайгашуу арендасы үчүн АКШ канча акы төлөгөнү азыркы күнгө чейин жашыруун сыр бойдон калууда. Ар кыл булактарда жылына АКШ 15 ден 50 млн. долларга чейин төлөгөнү айтылат. Кыргызстанда «кызгылтым түстүү революция» жеңгенде америкалык база жеңишке жетишкен революционерлерге 15 млн. доллар өлчөмүндөгү бир жолку төлөмдүн гана суммасын ачык көрсөтүшкөн.

2009-жылдын февраль айынын башында Кыргызстандын президенти Курманбек Бакиев Орусия мамлекетинин башчысы Дмитрий Медведев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Натыйжада, Орусия Кыргызстанга жалпы суммасы 2 млрд АКШ долларын түзгөн насыя (кредит) жана 150 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү финансылык жардам берүү тууралуу милдеттенмени алат. Бул болсо Орусия мамлекети Борбор Азиядагы эң жакыр болуп саналган Кыргыз Республикасынын орус мамлекетине болгон 180 миллион АКШ доллары көлөмүндөгү тышкы карызын кечип, үстөксүз негизде Кыргызстанга бир нече миллион доллар насыя берген дегенди туюндурат¹.

Расмий түрдө орус мамлекети тарабынан берилген насыя акчалар Кыргызстандын аймагында жайгашкан көмүр кычкыл тектерин (углеводороды) геологиялык чалгындоо чөйрөсүндөгү орус жана кыргыз тараптар үчүн өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга, республиканын мунай газ жана электроэнергетикалык комплекстерин модернизациялоого, аталган 2 мамлекеттин тоо кен өнөр жайы жана айыл чарба өндүрмөлөрүн (продукцияларын) кайра иштетүү менен байланышкан кызматташтыгына жумшалмак эле.

Расмий эмес өңүттө карай турган болсок, «салмак категориялары» боюнча бири бирине эч коошпогон, жалпы чек арага ээ эмес Орусия менен Кыргызстандын ортосунда экономикалык планда өтө эффективдүү кызматташтыктын болушу чындыктан алыс экендиги баарыбызга түшүнүктүү. Орус-кыргыз «көп шинелдүүлүктүн жашыруун сыры» Кыргызстандын аймагында орун алган америкалык авиабаза менен байланышкан эле.

Heartlandдин чеке белинде жайгашкан Кыргызстандын аймагында АКШ куралдуу күчтөрүнө таандык базанын орун алышы Heartlandдин кожоюну болгон Орусиянын тынчын алып, аталган проблема бир канча жолу мамлекеттер аралык дискуссиялардын предметине айланган. Эске сала кетсек, 2005-жылы эле ШКУнун (ШОС) чегинде Борбор Азия республикаларынын, айрыкча, Кыргыз Республика-

сынын, бийликтерине алардын территориясында орун алган америкалык аскер бөлүктөрүнүн калуу мөөнөттөрүн так кесе аныктоо тууралуу чечим кабыл алынган. Бирок, 2009-жылдын февраль айында Бишкек бийликтери бул чечимди «эстен чыгарып», америкалык базага карата эч кандай тийиштиктерди кылган эмес.

Азыр болсо кыргыз бийлиги Москвадан көп өлчөмдөгү насыяны (кредитти) каалап жаткандыгын президент Курманбек Бакиев жашырган эмес. Д. Медведев менен болгон сүйлөшүүлөрдөн соң өткөрүлгөн пресс-конференцияда К. Бакиев республиканын өкмөтү Кыргызстандын аймагындагы америкалык аскерий базаны жабуу тууралуу чечимди кабыл алганын билдирген².

Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдөн соң кыргыз бийлиги айткан сөзүн кылган иши менен бекемдейт деген ишеним жаралган. 2009-жылдын 9-февралында Кыргызстан парламентинин коргонуу, коопсуздук, укук тартиби жана соттук-укуктук реформалар боюнча Комитети америкалык авиабазаны өлкөдө жайгаштыруу тууралуу АКШ менен болгон макулдашууну денонсациялоону жактырган³.

2009-жылдын 19-февралында Кыргызстандын бир палаталуу парламенти АКШ менен болгон келишимди денонсациялоо тууралуу чечимди кабыл алган. Келишимди бузуу тууралуу мыйзамдын долбоорунан антитеррористтик коалициянын Австралия, Дания, Жаңы Новой Зеландия, Италия, Испания, Корея, Нидерланддар, Норвегия, Польша, Түркия жана Франция сыяктуу калган катышуучу мамлекеттер менен болгон келишимдерди бузуу тууралуу мыйзам долбоорлорун жараткан⁴.

2009-жылдын 20-февралында Курманбек Бакиев бул мыйзамга кол койгон⁵.

² Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стратегия кочевников // [rosbalt.ru newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431](http://rosbalt.ru/newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431)

³ Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы США из республики // ria.ru/defense_safety/2009/02/09/161452393.html; Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы ... // n4k.ru/main/1568-komitet-parlament-a-kirgizii-odobril-vyvod.html; Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы ... // www.ofrb.ru/node/2314

⁴ Парламент Киргизии проголосовал за вывод авиабазы США «Манас» // www.1tv.ru/news/world/235670; Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // www.1tv.ru/news/world/235657; Парламент Киргизии проголосовал за вывод из ... // itar-tass.com/politika/621055; Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // www.youtube.com/watch?v=CKa-xAqauvE.

⁵ Курманбек Бакиев подписал закон о выводе авиабазы «Манас» // www.rg.ru/2009/02/20/bakiev-baza-anons.html; К. Бакиев подписал закон о выводе сил коалиции с ... -РБК//top.rbc.ru/politics/02/04/2009/291790.shtml; Президент Киргизии подписал закон о выводе авиабазы ... // forum.rusbaseda.org/index.php?topic=4306.0; Президент Кыргызстана подписал закон о выводе ... // news.bigmir.net/world/106218.

¹ Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стратегия кочевников // [rosbalt.ru newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431](http://rosbalt.ru/newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431)

2009-жылдын 6-мартында баардык макулдашуулар толугу менен денонсацияланып⁶, 2-апрелде ага ылайык келген мыйзам бекитилген⁷.

2009-жылдын 2-июнунда Астана шаарындагы жолугушууда Афганистандын Казакстандагы элчиси Афганистандын Президенти Хамид Карзайдын Афганистанды калыбына келтирүүгө жардам берүү, АКШнын «Манас»тагы аскерий базасы жана Анти-террористтик коалиция тууралуу сунуштарын Кыргызстандын элчисине билдирген⁸.

2009-жылдын 22-июнунда Кыргызстан менен АКШ «Манас» авиабазасын эл аралык «Манас» аэропортундагы транзиттик жүктөрдү ташуу Борбору болуп кайра өзгөртүү тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Кыргызстандын территориясы боюнча транзиттик жүктөрдү ташуу борбору жыл сайын Кыргыз Республикасынын бюджетине 60 млн АКШ долларын төлөп турууга милдеттендирилген.

2009-жылдын 23-июлунда Кыргызстандын президент шайлоо болуп өтүп, Курманбек Бакиев 2-президенттик мөөнөткө шайланган. Сөз болуп жаткан президенттик шайлоо учурундагы башкы интрига «Манастагы» авиабаза менен тыгыз байланышкан. Эске салсак, ушул эле жылдын февраль айында Курманбек Бакиев америкалык базаны өлкөнүн аймагынан чыгарууга даяр экендигин билдирген. Көпчүлүк аны Орусия Кыргызстанга берген финансылык жардам менен байланыштырышкан. Кыргыз бийлигинин мындай кадамына Вашингтон кечиктирилбестен жана кескин формада жооп берген. Бирок, К. Бакиевдин компромисске келбеген сөздөрүнөн айырмаланып, расмий Бишкек өз элпектигин көрсөтөт да, 22-июнда АКШ менен Кыргызстан Өкмөттөрүнүн ортосунда кызматташтык тууралуу Макулдашууга кол коюлган. Бул макулдашуу боюнча аскерий авиабаза транзиттик жүк ташуулар Борбору болуп өзгөргөн. Макулдашууда АКШ Бишкектеги транзиттик жүк ташуу Борбору аркылуу Афганистанга бир гана гуманитардык жүктөрдү ташый тургандыгы тууралуу айтылгандыктан, бир караганда, мурдагы аскерий авиабаза менен азыркы транзиттик жүк ташуу Борборунун ортосундагы айырма бир кыйла эле маңыздуу. Бирок, Макулдашууну үңүлө карап, окуп, үйрөнө турган болсок, анда мурдагы «Манас» авиабазасы менен азыркы транзиттик жүк ташуу Борборунун ортосунда эч кандай айырма жок. Айтсак, америкалыктар менен түзүлгөн макулдашууда АКШнын Куралдуу күчтөрүнө таандык болгон, же алар тарабынан пайдаланып жаткан аба кемелери кыргыз тараптан текшерилүүгө тийиш эмес. Мындан сырт-

кары, транзиттик жүк ташуу Борборуна мурдагы аскерий авиабазанын баардык инфраструктурасы берилип, анын персоналы болуп мурдагы эле кол тийбестик статусуна ээ НАТОнун аскерий кызматкерлери калышкан. Ушундай формасы өзгөрүп, мазмуну мурдагыдай эле калган трансформация үчүн Кыргызстан жыл сайын төлөнүүчү аренда төлөмү түрүндө мурдагыдай 17,5 миллион АКШ долларын эмес, 60 миллион АКШ долларын ала баштаган. Мындан сырткары, АКШ экономикалык өнүгүүнүн кыргыз-америкалык фондун түзүү үчүн 20 миллион АКШ долларын, аркотрафик менен күрөшүү үчүн 21,5 миллион АКШ долларын, терроризм менен күрөшүү үчүн дагы 10 миллион АКШ долларын бөлүп берген. Натыйжада, аталышын гана өзгөрткөн америкалык авиабаза Кыргызстанда калуу укугуна ээ болгон.

Уят-сыйытты жыйыштырып коюп эле америкалыктар айрым кыргыз аткаминерлери менен коррупциялык ишмердиктерге активдүү катыша баштаган. Айтсак, «кызгылтым түстүү революциядан» соң Кыргыз Республикасынын Генералдык прокуратурасы НАТО базасы үчүн сунуш кылынган күйүүчү май тууралуу кылмыш-жаза ишин козгогон. Транзиттик жүк ташуу Борбору деген жаңы аталышка ээ болгон Бишкектеги америкалык авиабазаны күйүүчү май менен камсыз кылган негизги фирмалар болуп Лондон шаары менен Гибралтар жарым аралында каттоодон өткөн Red Star Enterprises Limited жана Mina Corp Limited компаниялары эсептелишкен. Аталган фирмалар Орусиядан келген күйүүчү майды экс-президент К. Бакиевдин кичүү уулу Максимге таандык болгон алты кыргыз фирмасынан сатып алып турган.

Трансферттик ишмердиктеги шылундуктун масштабдарын төмөндөгү бир эле факттан байкоого болот: ай сайын транзиттик жүк ташуу Борбору өзүнүн аба кемелери үчүн болжол менен 47 млн. литр күйүүчү май керектеген. Эл оозундагы имиштерге жана массалык маалымат каражаттарындагы маалыматтарга караганда Бакиевдердин кланы жалпы жонунан жылына 100 млн. доллар өлчөмүндөгү кирешеге ээ болуп турган. Бул сумманын ичинде америкалыктардын үлүшү канча экендиги алигиче белгисиз.

2011-жылдын 18 мартында Бишкек шаарында кыргызстандык «Манас» мамлекеттик күйүүчү-май куюучу комплекси менен орусиялык «Газпромнефть-Аэро» ЖАКунун ортосунда кыргыз-орусиялык «Газпромнефть-Аэро-Киргизстан» чектелген жоопкерчиликке ээ коому (общество с ограниченной ответственностью – ООО) формасындагы биргелешкен ишкананын учредителдик документтеринин пакетине кол коюлган.

Жогоруда аты аталган кыргыз-орусиялык биргелешкен ишкана Бишкектеги эл аралык аэропортто жайгашкан Пентагондун транзиттик жүк ташуулар Борборун авиа күйүүчү майлары менен камсыз кылуу максатында түзүлгөн. 2011-жылдын февраль

⁶ [Киргизия окончательно освободила свою авиабазу «Манас» от иностранных арендаторов // vz.ru/ politics/ 2009 /3/6/262691.html](http://www.vz.ru/politics/2009/3/6/262691.html)

⁷ [Киргизия окончательно закрыла «Манас» // www.vz.ru/tags/1353/p4/](http://www.vz.ru/tags/1353/p4/)

⁸ [Карзай предложил Бакиеву обговорить вопросы гумпомощи Афганистану и авиабазы «Манас» // АКИpress, 5 июня 2009 / kg.akipress.org/news:87611/](http://www.akipress.com/news/87611/)

айынын башында Кыргызстан америкалык тарап менен авиабазанын керектөөлөрү үчүн күйүүчү майдын 50%дан аз эмес бөлүгүн өзү камсыздаары тууралуу макулдашууга кол койгон. Бул макулдашуу боюнча кыргыз тарап авиа күйүүчү майлары менен ким камсыздаарын «өзү аныктоо укугуна ээ» болгон⁹.

2012-жылдын март айында Кыргызстандын Өкмөтүнүн чөйрөсүндө «Манастагы» америкалык базаны Катар мамлекетинин транзиттик жүк ташуу борборуна трансформациялоо тууралуу расмий эмес маалымат тараган¹⁰.

Манастагы транзиттик жүк ташуу Борбору экстерриториалдуулук укугуна ээ болгон. 2006-жылдын 15-декабрында Кыргызстандын парламенти америкалык аскерий базанын өлкөдө жайгашуу шарттарын кайра карап чыгууну жана америкалык аскерий кызматкерлерди кол тийбестиктен (иммунитеттен) ажыратууну талап кылышат. Өкмөттөр аралык макулдашуу боюнча АКШнын аскерий кызматкерлери кол тийбестикке (иммунитетке) ээ эмес, бирок, укук бузуулар болгон учурда алар Кыргызстандын эмес, АКШнын юрисдикциясына туш болушат. Кыргыз парламентинин жогорудагы талабына 2006-жылдын 6-декабрында аэродромдогу өткөрүүчү пунктта Кыргызстандын жараны Александр Ивановдун америкалык аскерий кызматкер тарабынан өлтүрүлүшү себеп болгон. Наркотикалык мас абалындагы америкалык аскерий кызматкер Закари Хэтфилд өткөрүүчү пунктта өз кезегин күтүп турган кыргызстандык айдоочуну 2 жолу атып, өлтүргөн. Америкалык жоокердин айтымында А. Ивановду өлтүрүүгө анын жүк ташыган машинасынан табылган бычак эсептелген¹¹. Аскер кызматкерин «жазалоо» максатында аны АКШга кайтарышат. Ал жерде аскер кызматкеринин ишин караган присяжныйлар соту аны күнөөсүз деп табат¹².

Литература:

1. Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стратегия кочевников // [rosbalt.ru newsland.com/ news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431](http://rosbalt.ru/newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431)
2. К. Бакиев подписал закон о выводе сил коалиции с ... - РБК // top.rbc.ru/politics/02/04/2009/291790.shtml;
3. Карзай предложил Бакиеву обговорить вопросы гумпомощи Афганистану и авиабазы «Манас» // АКИpress, 5 июня 2009 / kg.akipress.org/news:87611/
4. Киргизия окончательно освободила свою авиабазу «Манас» от иностранных арендаторов // vz.ru/politics/2009/3/6/262691.html
5. Киргизия окончательно закрыла «Манас»//www.vz.ru/tags/1353/p4/
6. Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы США из республики // ria.ru/defense_safety/20090209/161452393.html; Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы ... // n4k.ru/main/1568-komitet-parlamenta-kirgizii-odobril-vyvod.html;
7. Комитет парламента Киргизии одобрил вывод авиабазы ... // www.ofrb.ru/node/2314
8. Курманбек Бакиев подписал закон о выводе авиабазы «Манас»//www.rg.ru/2009/02/20/bakiev-baza-anons.html;
9. Парламент Киргизии проголосовал за вывод авиабазы США «Манас» // www.1tv.ru/news/world/235670;
10. Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // www.1tv.ru/news/world/235657;
11. Парламент Киргизии проголосовал за вывод из ... // itar-tass.com/politika/621055;
12. Парламент Киргизии сегодня проголосовал за вывод ... // www.youtube.com/watch?v=CKa-xAqauvE.
13. Президент Киргизии подписал закон о выводе авиабазы ... // forum.rusbeseda.org/index.php?topic=4306.0;
14. Президент Кыргызстана подписал закон о выводе ... // news.bigmir.net/world/106218
15. <http://www.rian.ru/economy/20110218/335697642.html>
16. <http://analitika.org/kyrgyzstan/kg-foreign-affairs/2545-interesy-katara-v-centralnoy-azii.html>

Рецензент: д.филол.н., профессор
Мамбеталиев К.И.

⁹ <http://www.rian.ru/economy/20110218/335697642.html>

¹⁰ <http://analitika.org/kyrgyzstan/kg-foreign-affairs/2545-interesy-katara-v-centralnoy-azii.html>.

¹¹ www.regnum.ru »Новости»Политика

¹² Дмитрий Пановкин. Дипломатия Киргизии: стратегия кочевников // [rosbalt.ru newsland.com/ news/ detail/id/345848/ 06.03.2009Kot157431](http://rosbalt.ru/newsland.com/news/detail/id/345848/06.03.2009Kot157431)